

"Мбанк" ААК
2025-жылдын 31-августуна карата ФӨЗСке ылайык финансылык абал жөнүндө отчет (кошкондо)

	Отчёттук мезгил Август 2025 ж. млн сом	Мурунку мезгил Август 2024 ж. млн сом	Отчёттук мезгил Декабрь 2024 ж. млн сом
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	12,880,614	10,651,051	16,295,690
Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп	15,690,322	10,721,591	13,969,513
Коммерциялык банктардагы "Ностро" эсептери	3,118,878	2,511,460	2,103,962
Акча рыногунун жалпы активдери	31,689,814	23,884,102	32,369,165
Амортизацияланган нарк боюнча кармалган баалуу кагаздар	3,427,624	4,275,818	3,422,643
Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги каражаттар	20,139,590	19,247,651	9,120,254
Банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына берилген насыялар	215,599	117,114	332,646
<i>Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары</i>	(583)	(4,787)	(4,457)
Банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге жалпы насыялар	215,016	112,327	328,189
Кардарларга берилген насыялар	73,827,059	29,973,563	44,673,983
<i>Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары</i>	(2,395,871)	(995,326)	(1,437,216)
Кардарларга берилген насыялар	71,431,189	28,978,237	43,236,767
Жалпы таза насыялар	71,646,205	29,090,564	43,564,956
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген насыялар	5,036,412	1,831,442	2,534,327
<i>Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары</i>	(257,850)	(121,994)	(215,528)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген каражаттардын таза наркы	4,778,562	1,709,448	2,318,799
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык активдер	326,203	49,382	546,262
Негизги каражаттар	3,504,146	2,672,276	3,066,610
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча негизги каражаттар	15,379	-	-
Материалдык эмес активдер	1,076,961	661,054	718,900
Колдонуу укугу түрүндөгү активдер	311,430	140,775	100,725
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча колдонуу укугу түрүндөгү активдер	9,662	-	-
Башка активдер	5,990,138	8,126,965	4,786,049
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка активдер	61,144	18,415	44,375
Жалпы активдер	142,976,857	89,876,450	100,058,739
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕ			
Кардарлардын каражаттары	110,958,202	65,824,941	74,397,859
Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептери жана депозиттери	416,248	212,944	761,309
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептери жана депозиттери	10,203	-	2,789
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча тартылган кардарлардын каражаттары	2,021,429	742,656	943,587
Башка карыз каражаттары	939,138	1,022,948	1,058,648
Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме	311,357	262,028	191,662
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	90,052	49,046	90,052
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык милдеттенмелер	-	-	20,021
Ижара боюнча милдеттенмелер	322,907	143,521	104,394
Башка милдеттенмелер	7,833,112	6,256,583	6,942,526
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка милдеттенмелер	39,558	1,150,046	14,111
Милдеттенмелердин жыйынтыгы	122,942,206	75,664,713	84,526,958
КАПИТАЛ			
Жаргылык капитал	13,537,596	8,700,875	8,700,875
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	6,497,055	5,510,862	6,830,906
Капиталдын жыйынтыгы	20,034,651	14,211,737	15,531,781
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ЖАНА КАПИТАЛДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ	142,976,857	89,876,450	100,058,739
 Башкармалыктын төрагасы Башкы бухгалтер Улуттук банктын талаптарына ылайык камдар: Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсү үчүн резерв Каржылоонун ислам принциптери боюнча кардарларга берилген каражаттардын наркынын төмөндөшүнө кам көрүү Башка финансылык активдердин нарксыздануусуна кам көрүү Кепилдиктердин жоболору			
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсү үчүн резерв	(3,319,851)	(1,657,207)	(2,031,708)
Каржылоонун ислам принциптери боюнча кардарларга берилген каражаттардын наркынын төмөндөшүнө кам көрүү	(141,432)	(189,260)	(160,897)
Башка финансылык активдердин нарксыздануусуна кам көрүү	(36,286)	(25,839)	(26,868)
Кепилдиктердин жоболору	93,780	27,634	53,596

Ишенбаев М.Б.

Райынбекова М.Б.

"Мбанк" ААК

2025-жылдын 31 августуна карата ФОЭСке ылайык кирешелер, чыгашалар жана жалпы кирешелер тууралуу отчет

	Отчет мезгили Август 2025 ж. миң сом	Мурунку мезгил Август 2024 ж. миң сом
Натыйжалуу пайыздык чен аркылуу эсептелген пайыздык кирешелер	9,116,572	4,283,717
РЕПО бүтүмдөрү боюнча пайыздык келишим	-	1,646
Пайыздык чыгашалар	(2,685,870)	(1,042,357)
Пайыздык активдердин наркынын төмөндөшүнө резервдерди түзгөнгө чейинки пайыздар эсептелген таза пайыздык киреше	6,430,702	3,243,006
Пайыздар чегерилген активдердин наркынын төмөндөшүнө пайыздар чегерилген резервди түзүү	(931,955)	(343,409)
Таза пайыздык киреше	5,498,746	2,899,597
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кирешелер	473,222	144,418
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча нарксыздануу үчүн резервди түзгөнгө чейин накта киреше/чыгаша	473,222	144,418
Ислам принциптерине ылайык каржылоого берилген каражаттар боюнча нарксыздануу үчүн резерв түзүү	(42,322)	(121,994)
ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК КАРЖЫЛОО БОЮНЧА ТҮШКӨН ТАЗА КИРЕШЕ/ЧЫГАША	430,900	22,424
Комиссиялык кирешелер	4,438,514	2,846,368
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча комиссиялык кирешелер	47,655	19,601
Комиссиялык чыгашалар	(2,814,408)	(2,610,113)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча комиссиялык чыгашалар	(327)	-
Киреше же чыгашанын калыс баа менен бааланган каржы шаймандары боюнча накта киреше	(85,683)	(9,090)
Чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	3,311,393	6,245,295
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	16,172	34,552
Башка кирешелер	12,680	20,547
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА ТҮШКӨН КИРЕШЕЛЕР	4,925,997	6,547,159
Операция боюнча кеткен чыгашалар	(5,343,991)	(3,647,023)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча операциялык чыгашалар	(53,436)	-
Башка операциялар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервдерди түзүү	(272,196)	15,487
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАР	(5,669,623)	(3,631,536)
Салык салынганга чейинки пайда	5,186,020	5,837,644
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(571,900)	(607,000)
Таза пайда	4,614,120	5,230,644
Жалпы кирешелердин жыйындысы	4,614,120	5,230,644
Бир акциядан түшкөн киреше	1.704187	3.005815
Башкармалыктын төрагасы		Ишенбаев М.Б.
Башкы бухгалтер		Райынбекова М.Б.
Улуттук банктын талаптарына ылайык. Таза пайда:	4,495,494	4,929,580
Акциядан түшкөн пайда:	1.660374	2.832807



[Handwritten signature]

**2025-жылдын 1-сентябрга карата
экономикалык стандарттардын сакталышы
жөнүндө маалымат
"Мбанк" ААКсы**

Экономикалык стандарттардын аталышы жана банктын кошумча капиталдык резервдерин колдоо («капитал буфери» көрсөткүчү)	Белгиленген стандарттык маани	Нормативдин чыныгы мааниси
Банк менен байланышпаган бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% ашык эмес	3.6%
Банк менен байланышкан бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20% ашык эмес	0.1%
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% ашык эмес	2.8%
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K 1.4)	20% ашык эмес	0.0%
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	14% ашык эмес	19.6%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K 2.2)	9.5% ашык эмес	15.6%
Биринчи деңгээлдеги негизги капитал K2.3	8% кем эмес	15.6%
Лeverаж (K2.4)	6% кем эмес	9.6%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (3.1)	45% кем эмес	56.9%
Узун ачык валюта позицияларынын суммардык чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.2)	ашык эмес 20%	1.5%
Кыска ачык валюта позицияларынын суммардык чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.3)	ашык эмес 20%	2.7%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	20% кем эмес	21.8%

Исполнитель Исмаилова Б.Т..

